



**Э**гемендүүлүккө ээ болгондон кийин Кыргызстандын экономикасырыноктук мамилелерге откөн. Ал эми рыноктук экономика, товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр рыноктору гана эмес, капитал рыногу катары да муназзәләт. Анткени, мында баалуу кагаздар рыногу эң маанилүү болуп саналат. Баалуу кагаздар рыногунун бир түрү – бул мамлекеттик баалуу кагаздар (МБК) рыногу, ал көпчүлүк өлкөлөрдүн финанссырынокгунун негизги бөлүгү болуп саналат жана өлкө экономикасынын абалын аныктаган индикатор катары кызматты.

Мамлекеттик баалуу кагаздар – бул, баалуу кагаздарды чыгарууну жүзөгө ашырган мамлекеттик органдын эмитенттин бул милдеттенмелерди сатып алуучу, б.а. баалуу кагаздарга ээлик кылувучу алдында карыздык милдеттенмелери. Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунда, эрежедегидей эле, Өкмөттүн баалуу кагаздары, муниципалдык баалуу кагаздар, мамлекеттик мекемелердин баалуу кагаздары, мамлекеттик статуска ээ баалуу кагаздар камтылат.

Мамлекеттик орган тараынан чыгарылган баалуу кагаздар, мамлекеттик жана жергилиттүү бюджет тартиштыгын каржылоо, экономиканың өнүктүрүүнүн максаттуу программаларын каржылоо учун акча ресурсун тартуу, ошондой эле, өлкөде акча жүгүртүлүшүн жөнгө салуу сыйктуу милдеттерди чечүү инструменти катары пайдаланылат.

Бул макалада Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (Улуттук банк) аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар рыногу кароого алынат.

Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар рыногунда Кыргыз Республикасынын Финанссы министрлиги тараынан чыгарылган мамлекеттик баалуу кагаздар сунушталат, алар жүгүртүү мөөнөтүнө жараша кыска мөөнөттүү – Мамлекеттик казына векселдери (МКВ) жана узак мөөнөттүү – Мамлекеттик казына облигациялар (МКО), ошондой эле Улуттук банк тараынан чыгарылган баалуу кагаздар – Улуттук банктын ноталары болуп бөлүнөт.

МКВ – бул кыска мөөнөттүү, негизинен, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүнүн жүгүртүү мөөнөтү 1 жылга чейинки дисkontтук баалуу кагаздары.

# Мамлекеттик баалуу кагаздар рыногу

МКО – узак мөөнөттүү, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүнүн пайыздык киреше алуу каралган (купону) жүгүртүү мөөнөтү 1 жылдан жогоруну түзгөн баалуу кагаздары.

Кыргыз Республикасынын Финанссы министрлиги, республикалык бюджеттин күндөлүк тартиштыгын каржылоо жана төлөө мөөнөтү келин жетүүчү мамлекеттик карызды кайра каржылоо максатында, туруктуу негизде МКВ жана МКОлорду чыгарып турат. МКВ жана МКОлордук аукциондуу негизде Улуттук банктын соода аяңтасы аркылуу жайгаштырат. Улуттук банк тараынан Финанссы министрлигинин тапшыруусу боюнча өткөрүлгөн аукциондордо Улуттук банк менен тиешелүү келишим түзгөн коммерциялык банктар, Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги аукциондо тике катышуу укугуна ээ. Башка жеке адамдар жана юридикалык жактар МКВ жана МКОлорду экинчилик рыногунда, же болбосо, аукциондо катышуу билдирмесин берүү менен коммерциялык банктар аркылуу сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.

Акыркы мезгилде мамлекеттик баалуу кагаздар рыногу техникалык прогресстин таасири астында автоматташтырууга жана компьютерлештируүгө дуушар болууда, мунун натыйжалысында баалуу кагаздар рыногун дайыма өркүндөтүп, аның өнүктүрүүнүн жаңы жолдорун издеө зарылчылыгы келип чыгууда. Мында техникалык прогрес Кыргызстандын мамлекеттик баалуу кагаздар рыногуна таасирин тийгизбей кийгон жок. Откөн 2013-жылдын 25-июнунан тартып жаңы автоматташтырылган тоорук системасы (АТС) ишке киргизилип, ал аукциондорду өткөрүүгө, тиешелүү эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө, мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча депозитардык эсепке байланыштуу процесстерди автоматташтырууга мүмкүндүк берип, операциялык тобокелдиктерди кыйла төмөндөтүүгө, ошондой эле аукциондо катышуу билдирмелерин ажысыз негизде кабыл алууга, ошондой эле ажысыз негизде депозитардык эсеп жүргүзүүгө жана мынайт баалуу кагаздар боюнча операцияларды тейлөөгө милдеттүү экендигин белгилеп кетүү зарыл.

Азыркы учурда Финанссы министрлиги тартикутуу негизде аукциондор аркылуу төмөнкү МКВ жана МКО түрлөрүн чыгарып, жайгаштырып турат:

- жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 айды түзгөн МКВлар;
- жүгүртүү мөөнөтү 2 жана 5 жылды түзгөн МКОлор.

Ар бир чыгарылуучу МКВ жана МКО көлөмү Финанссы министрлиги тараынан Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын рееспубликалык бюджети жөнүндө” мыйзамында тиешелүү жылга белгиленген чектүү көлөмгө жараша жана учурда орун алган мамлекеттик бюджет тартиштыгын эске алуу менен аныкталат.

Улуттук банк өз кезегинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүнүн финанссылык агенти катары иш алып барат жана МКВ менен МКОлорду жайгаштыруу аукционун үшүштүрүү, өткөрүү менен гана чектелет, мында ал мынайт “Кыргыз Республикасынын

баалуу кагаздарды жүгүртүүдө бутүмдөрө келишүү ишин коштол журуу, депозитардык эсеп жана баалуу кагаздар боюнча эсептешүүлөрдү жүргүзүүдө кызматтарды ажысыз негизде көрсөтүүгө милдеттүү.

Улуттук банктын ноталары – бул мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар, алар Улуттук банк тараынан чыгарылат жана жүгүртүүдө ажасын жөнгө салган акча массасын жөнгө салган акча-кредит саясатынин инструменти катары пайдаланылат. Ноталар Улуттук банк тараынан өткөрүлүүчү ар жумалык аукциондо жайгаштырат. Улуттук банк менен тиешелүү келишим түзгөн коммерциялык банктар, Социалдык фонд жана Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги аукциондо тике катышуу укугуна ээ. Башка жеке адамдар жана юридикалык жактар МКВ жана МКОлорду экинчилик рыногунда, же болбосо, аукциондо катышуу билдирмесин берүү менен коммерциялык банктар аркылуу сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ.


Акыркы мезгилде мамлекеттик баалуу кагаздар рыногу техникалык прогресстин таасири астында автоматташтырууга жана компьютерлештируүгө дуушар болууда, мунун натыйжалысында баалуу кагаздар рыногун дайыма өркүндөтүп, аның өнүктүрүүнүн жаңы жолдорун издеө зарылчылыгы келип чыгууда. Мында техникалык прогрес Кыргызстандын мамлекеттик баалуу кагаздар рыногуна таасирин тийгизбей кийгон жок. Откөн 2013-жылдын 25-июнунан тартып жаңы автоматташтырылган тоорук системасы (АТС) ишке киргизилип, ал аукциондорду өткөрүүгө, тиешелүү эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө, мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча депозитардык эсепке байланыштуу процесстерди автоматташтырууга мүмкүндүк берип, операциялык тобокелдиктерди кыйла төмөндөтүүгө, ошондой эле аукциондо катышуу билдирмелерин ажысыз негизде кабыл алууга, ошондой эле ажысыз негизде депозитардык эсеп жүргүзүүгө жана мынайт баалуу кагаздар боюнча операцияларды тейлөөгө милдеттүү экендигин белгилеп кетүү зарыл.

Азыркы учурда Финанссы министрлиги тартикутуу негизде аукциондор аркылуу төмөнкү МКВ жана МКО түрлөрүн чыгарып, жайгаштырып турат:

- жүгүртүү мөөнөтү 3, 6 жана 12 айды түзгөн МКВлар;
- жүгүртүү мөөнөтү 2 жана 5 жылды түзгөн МКОлор.

Ар бир чыгарылуучу МКВ жана МКО көлөмү Финанссы министрлиги тараынан Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын рееспубликалык бюджети жөнүндө” мыйзамы, “Кыргыз Республикасынын Финанссы министрлиги жөнүндө” жобо, “Кыргыз Республикасынын Өкмөттүнүн мамлекеттик баалуу кагаздары жана Улуттук банктын баалуу кагаздары Кыргыз Республикасынын


2014ж. 01 сентябрьнаа карата МБК жүгүртүүдөгү көлемү (Ноталар, МКВ жана МКО)



2014ж. 01 сентябрьнаа карата МБКдүн (MKB жана MCO) ээлик кылуучуларынын көлемү



2014ж. 01 сентябрьнаа карата ноталардын ээлик кылуучуларынын көлемү



мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карызы жөнүндө» мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөттүнүн 2008-жылдын 2-октябрьндагы №556 токтому менен бекитилген “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздаррын мамлекеттик баалуу кагаздарынын тартибий кийгон жок. Откөн 2013-жылдын 25-июнунан тартып жаңы автоматташтырылган тоорук системасы (АТС) ишке киргизилип, ал аукциондорду өткөрүүгө, тиешелүү эсептешүүлөрдү жүргүзүүгө, мамлекеттик баалуу кагаздар боюнча депозитардык эсепке байланыштуу процесстерди автоматташтырууга мүмкүндүк берип, операциялык тобокелдиктерди кыйла төмөндөтүүгө, ошондой эле аукциондо катышуу билдирмелерин ажысыз негизде кабыл алууга, ошондой эле ажысыз негизде депозитардык эсеп жүргүзүүгө жана мынайт баалуу кагаздар боюнча операцияларды тейлөөгө милдеттүү экендигин белгилеп кетүү зарыл.

Улуттук банктын аукциондору аркылуу жайгаштырылуучу Кыргыз Республикасынын Өкмөттүнүн мамлекеттик баалуу кагаздарына (МКВ, МКО) жана Улуттук банктын баалуу кагаздарына (Улуттук банктын ноталары), анын ичинде баалуу кагаздарга болгон суроо-талапка, аларды жайгаштыруу жана жүгүртүү көлемүнө, ошондой эле алар боюнча алынган кирешеге тиешелүү баардык маалыматтар ачык айкындуу жана түшүнүктүү берилген.

(Уландасты 14-бетте)